



Улс газетасын бүтүрүшү үчүн бүткүл улусчулардын көзүн жогору каратып, алардын көңүлүн буруу кылып, алардын кызыкчылыгын өтөтүшү керек.

Улс

Улс

Улс

7-дүгүнчү нөмөрү
 ()
 улусчулардын көзүн жогору каратып, алардын көңүлүн буруу кылып, алардын кызыкчылыгын өтөтүшү керек.

улусчулардын көзүн жогору каратып, алардын көңүлүн буруу кылып, алардын кызыкчылыгын өтөтүшү керек.

улусчулардын көзүн жогору каратып, алардын көңүлүн буруу кылып, алардын кызыкчылыгын өтөтүшү керек.

улусчулардын көзүн жогору каратып, алардын көңүлүн буруу кылып, алардын кызыкчылыгын өтөтүшү керек.

улусчулардын көзүн жогору каратып, алардын көңүлүн буруу кылып, алардын кызыкчылыгын өтөтүшү керек.

улусчулардын көзүн жогору каратып, алардын көңүлүн буруу кылып, алардын кызыкчылыгын өтөтүшү керек.

улусчулардын көзүн жогору каратып, алардын көңүлүн буруу кылып, алардын кызыкчылыгын өтөтүшү керек.

улусчулардын көзүн жогору каратып, алардын көңүлүн буруу кылып, алардын кызыкчылыгын өтөтүшү керек.

Улс

улусчулардын көзүн жогору каратып, алардын көңүлүн буруу кылып, алардын кызыкчылыгын өтөтүшү керек.

улусчулардын көзүн жогору каратып, алардын көңүлүн буруу кылып, алардын кызыкчылыгын өтөтүшү керек.

улусчулардын көзүн жогору каратып, алардын көңүлүн буруу кылып, алардын кызыкчылыгын өтөтүшү керек.

улусчулардын көзүн жогору каратып, алардын көңүлүн буруу кылып, алардын кызыкчылыгын өтөтүшү керек.



Улс газетасын бүтүрүшү үчүн бүткүл улусчулардын көзүн жогору каратып, алардын көңүлүн буруу кылып, алардын кызыкчылыгын өтөтүшү керек.

улусчулардын көзүн жогору каратып, алардын көңүлүн буруу кылып, алардын кызыкчылыгын өтөтүшү керек.

улусчулардын көзүн жогору каратып, алардын көңүлүн буруу кылып, алардын кызыкчылыгын өтөтүшү керек.

Пролетария всех стран, соединяйтесь!

БУРЯТ-МОНГОЛУН УНЭН.

Орган ЦИК'а Буреспублики и Бурбюроа ВКП (б.).

Газета выходит 2 раза в неделю

№ 23 (310)

ГОД ИЗДАНИЯ VI.

Вторник 9 Апреля 1929 года.

Адрес редакции г. Верхнеуаинск

Улс газетасын бүтүрүшү үчүн бүткүл улусчулардын көзүн жогору каратып, алардын көңүлүн буруу кылып, алардын кызыкчылыгын өтөтүшү керек.

Улс газетасын бүтүрүшү үчүн бүткүл улусчулардын көзүн жогору каратып, алардын көңүлүн буруу кылып, алардын кызыкчылыгын өтөтүшү керек.

...
 ...
 ...

...
 ...
 ...

...
 ...
 ...

...
...
...
...
...
...

...
 ...
 ...

...
 ...
 ...

...
 ...
 ...

...
 ...
 ...

...
 ...
 ...

...
 ...
 ...

...
 ...
 ...

...
 ...
 ...



...



